

E-mail: water@helvetas.kg; ww.helvetas.kg
720044, Кыргызстан
Бишкек, 7-ая Линия көч. 65
Тел. +996 312 21 45 72, 21 45 73;
Факс: +996 312 21 45 78

№ 10 ЧЫГАРЫЛЫШЫ

Март– апрель—май 2012

СЭП Жаңылыктар Түрмөгү



Бул санда:

| | |
|---|---|
| АСК «Агро Базар» | 1 |
| Агро Экспо 2012 | 1 |
| СЭП командасында жаңы мүчө | 1 |
| СПАлардын II Республикалык конференциясы | 1 |
| Райн Вебер СЭП долбооруна келди | 2 |
| СЭП Көзөмөлдөө Кеңеши | 2 |
| Ай сайын өтүүчү СПАлардын Тегерек Столу | 2 |
| Эстер Марталар менен чыртактарды башкаруу семинар | 2 |

СЭП командасында жаңы мүчө— Данияр Андакулов

HSI Жалалабад офисинде жаңы мүчө – Данияр Андакулов СЭП долбооруна кошулду. Данияр СЭП долбоорунун IDE тарабынан каржыланган «тамчылатып сугаруу системаларын сатууга көмөк көрсөтүү» компоненти боюнча Маркетинг боюнча Адис болуп иштейт.

«Агро Базар» Айыл чарба Сервистик Кооперативи тамчылатып сугаруу системасын дүң баада сатуучу уюм

Кыргызстандагы HELNETAS Swiss Intercooperation «Агро Базар» Айыл чарба Сервистик Кооперативине, аткаруучу директор Халыпов Илкиндин атында, тамчылатып сугаруу системасын дүң баада сатууга мандат берди. «Агро Базар» дүң баада сатуучу катары өз ишаракетин 2012-жылдын февраль айында баштады. «Агро Базар» Кыргызстандын түштүгүндө жайгашып, Россияга продукцияларды жөнөтүп, дыйкандар үчүн агро-шаймандарды таркаткан жаш жана шамдагай уюм. «Агро Базар» менен долбоордун Кытайга биргеликте

барган сапарында жана келечекте тамчылатып сугаруу материалдарын Кытайдан Кыргызстанга алып келүүгө Кытайдан өндүрүштүк уюмдар менен ийгиликтүү байланыш түзүлдү.



«Агро Базар» кытай ишкерлери менен

VIII Агро Экспо 2012 Эл аралык Айыл чарба Ярмаркасы

АСК «Агро Базар» жана СЭП долбоору, Helvetas Swiss Intercooperation экинчи жолу VIII Агро Экспо 2012 эл аралык айыл чарба ярмаркасына 1-марттан 3-мартка чейин катышты. СЭП долбоорунун өнөктөштөрү ЦОКИ жана АКК Жалалабад тамчылатып сугаруу системаларын өндүрүүдө ярмаркага катышып, көмөк көрсөттү. Кызыккан кардарлар тамчылатып сугаруу системалардын баасы жана тамчылатып сугаруу системаларды өндүргөн жана сат-

кан чекене сатуучулардын байланыш маалыматтарын алышты.



«Агро Базар» адиси тамчылатып сугаруу тууралуу айтууда

СПАлардын II Республикалык конференциясы

Суу Пайдалануучулар Ассоциациялардын II Республикалык конференциясы Бишкекте 1-2-март болуп өттү. Конференция СПАлардын бардык маанилүү суроолорун талкулоо үчүн өлкөнүн баардык СПАларын чогултту. Конференция СПАлар Союзу тарабынан жана көптөгөн эл аралык уюмдардын, алардын катарында Helvetas Swiss Intercooperation колдоосу менен уюштурулду. Конференциянын жыйынтыгы болуп катышуучулар тарабынан кабыл алынган Резолюция болду.

¹ IDE—International Development of Enterprises (Эл аралык Ишкердүүлүктү Өнүктүрүү)

IDE² Ирригация адиси, Райн Вебердин техникалык жактан көмөк көрсөтүү боюнча миссиясы

Райн Вебер, iDE Денвер, АКШ, Ирригация адиси, тамчылатып сугаруу компоненти боюнча техникалык көмөк көрсөтүү миссия менен долбоорго келип кетти. Райн Вебер өнөктөштөр (дүң жана чекене баада сатуучулар) үчүн тамчылатып сугаруу системаларынын дизайнын пландаштыруу жана орнотуу боюнча «теория+практика» окутууларын ЦОКИнин жардамы ме-

нен Ош жана Жалалабадда өткөрдү. Практикалык окуулар учурунда катышуучулар тамчылатып сугаруу системалардын дизайнын пландаштырган-ды жана орнотконду, басымды өлчөөнү жана калыптандырууну, эгиндердин сууга болгон муктаждыгын жана резервуардын көлөмүн өлчөөнү үйрөнүштү.



Райн Вебер Ошто тренинг учурунда

СЭП долбоорунун Көзөмөлдөө Кеңешинин жыйыны

СЭП долбоорунун Көзөмөлдөө Кеңешини жыйыны 20-мартта Бишкекте болуп өттү. Долбоордун 2011-жылдык отчету, 2012-жылга болгон каралып чыккан стратегиясы жана 2012-жылга жылдык иш-планы Кеңеш тарабынан кабыл алынды. Жыйын учурунда мүмкүнчүлүктөрдү аныктоо, Хельветас ичинде келечекке болгон пландар жана приоритеттер колдоо тапты. 2012-жыл СЭП долбоорунун биринчи фазасынын акыркы жылы.

Долбоордун 2009-2011-жыл ичиндеги негизги жетиш-

кендиктери:

- ◆ 40 технологиялар жана ыкмалар текшерилди
- ◆ 1500дөн ашуун дыйкандар талаа деңгээлинде билимин жогорулатты
- ◆ 100дөн ашуун демо талаалар уюштурулду
- ◆ 16 өнөктөш уюмдар талаа деңгээлинде сугат сууну эффективдүү башкаруу компетенцияга ээ болду
- ◆ Окутуулар үчүн материалдар (модуль, брошюра, көргөзмө) иштелип чыкты жана колдонулууга даяр

Ай сайын өтүүчү СПАлардын Тегерек Столу

Долбоор март, апрель, май айларда Базар-Коргон районундагы Сол Жээк СПАлардын Тегерек Столунда модератор болду. СПА директорлору СПАларында болуп жаткан иш-чаралар, Сол Жээк Каналынын деңгээлиндеги ички маалыматтар менен алмашты. Араван районунда мындай Тегерек Стол биринчи жолу 10-майда болуп өттү. 8 СПА, Сугат Суу башкармалыгы жана башка уюмдардын өкүлдөрү Тегерек Столго катышты.



Сол Жээк СПА директорлору Тегерек Стол учурунда

Эстер Марталар TASK жана СЭПке келди

HSI Башкы Офисинен кеңешчи Эстер Марталар TASK жана СЭП долбоорлоруна СПАлардагы сугат сууга байланыш болгон чыр чатактарды башкаруу боюнча миссия менен 14-26-майда келип кетти. Миссия учурунда Эстер Базар-Коргон жана Араван районундагы СПАларга барып, Чыр чатактарды Чечүү Комиссияларынын мүчөлөрү, СПА директорлору менен маектешти. СПА ичинде чыр-чатактарды башкаруу боюнча семинарлар TASK жана СЭП кызматчылардын жардамы менен болуп өттү.

Жарнак

Тамчылатып сугаруу системалары сатылат. Ал сууну үнөмдөгөнгө, кайракы жерлерде бактарды жана теплицаларда жашылчаларды өстүрүп, мол түшүм алууга мүмкүнчүлүк берет. Сатып алуу үчүн төмөнкү телефондорго чалыңыз: 0550-912132, 0777-912132

²IDE—International Development of Enterprises (Эл аралык Ишкердүүлүктү Өнүктүрүү